

УДК: 070:654.19 (575.2) (04)

**Сарыбаева Нурзат Кудайбергеновна**  
**KP УИАнын Ч. Айтматов атындагы**  
**Тил жана адабият институтуунун**  
**Кыргыз адабияты бөлүмүнүн ага илимий кызметкери**  
**РАДИОЖУРНАЛИСТИКАНЫН СПЕЦИФИКАЛЫК ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ**

**Сарыбаева Нурзат Кудайбергеновна**  
**Старший научный сотрудник**  
**института языка и литературы имени Ч. Айтматова НАН КР**  
**СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ**

**Sarybayeva Nurzat Kudaibergenovna**  
*Senior researcher of the Institute of Language and Literature  
named by Ch. Aitmatov NAS KR*  
**SPECIFIC FEATURES OF RADIO JOURNALISM**

**Аннотация.** Макалада радионун ММКдагы орду жана ролу туурасында сөз болот. Ошондой эле радиожурналистиканын ММКдагы өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулуп, аталган тармакка тиешелүү теориялык билимди, практикалык көндүмдөрдү, берилген маалыматтарды бышыктоо, толуктоо максатын көздөйт. Радиожурналистиканын көркөм каражаттарына кенен токтолуп, тыкыры анализ жүргүзүлөт.

Радиожурналисттин кесиптик ишмердүүлүгүнө байланыштуу түрдүү аспекттер карапат. Коомдук аң-сезимди калыптаандыруудагы радионун аткарған кызматы, жалпы эле бүгүнкү күндөгү радионун коомдогу орду туурасында сөз болот. Мына ушул жана башка бир катар маселелер туурасында сөз болот.

**Негизги сөздөр:** Радиожурналистика, ММК, радио, тв, басма сөз, радиожурналист, функция, фактор, ишмердүүлүк, чыгармачылык, аудитория, өзгөчөлүк ж.б.

**Аннотация.** В статье рассматриваются место и роль радио в СМИ. Он также фокусируется на специфике радиожурналистики в СМИ и направлен на закрепление и дополнение теоретических знаний, практических навыков и информации, предоставляемой в этой области. Широко обсуждаются и подробно анализируются художественные средства радиожурналистики.

Рассматриваются различные аспекты, связанные с профессиональной деятельностью радиожурналиста. Будет обсуждаться роль радио в формировании общественного сознания и роль радио в современном обществе. Тот и ряд других вопросов будут обсуждаться.

**Ключевые слова:** радиожурналистика, СМИ, радио, тв, газета, радиожурналист, функция, фактор, деятельность, творчество, аудитория, особенность.

**Abstract.** The article examines the place and role of radio in the media. It also focuses on the specifics of radio journalism in the media and is aimed at consolidating and supplementing theoretical knowledge, practical skills and information provided in this area. The artistic means of radio journalism are considered. Various aspects related to the professional activities of a radio journalist are considered. The role of radio in the formation of public consciousness and the

**Keywords:** radio journalism, mass media, radio, TV, newspaper, radio journalist, function, factor, activity, creativity, audience, feature.

Радиожурналистика – бул журналисттик чыгармачылыктын бир түрү. Ал радиоуктуруу каражаттары аркылуу, журналисттик ишмердүүлүккө негизделген радиоберүүлөрдүн жаралышы менен түшүндүрүлөт. Массалык маалымат каражаттарынын ичинен радио тармагы аудитория менен тыгыз байланышта

булуп, айрыкча көңүл ачуу багытындагы программаларды даярдоодо алдыңкы орунда турары талашсыз. Мынданай көрүнүш бир катар жагдайлар менен тыгыз байланыштуу. Айталы, радио ММКнын башка түрлөрүнүн ичинен өзүнүн оперативдүүлүгү, ийкемдүүлүгү, ыңгайлуулугу менен жалпы угармандарга багытталып, алардын табит-

терине, талаптарына ылайык жаратылат. Бул берүүлөрдү атайын даярдык менен олтуруп угуунун кажети жок. Башка иштерди аткарып жатып деле, радио берүүлөрдү уга берсе болот. Радио берүүлөрү ММК катарын да пайда болгон учурдан тартып, коомдун руханий дүйнөсүнүн баардык тармактарын да: саясатта, идеологияда, агартуу тарма гында, адабият менен искуствоонун бардык түрлөрүндө тездик менен кабыл алынды. Бул берүүлөр, учурда дыйканды, жумушчу ну, акынды жана музыкантты же болбосо, мамлекеттик ишмерди өзүнүн сыйкырдуу күчү менен өзүнө тартып, суктанта алды. Козгогон идея-ойлору аркылуу угармандарды ойлонтуп, түйшөлтүп, алардын рухий из денүүлөрүнө азык-жем таштай алды. Балким, коом өнүгүп, компьютердик маалыматтык кылымда жашаган муун үчүн бул берүүлөр анча деле таң калыштуу окуя катарында кабыл алынбашы мүмкүн, бирок радионун ачылыши өз мэзгилиnde адамзат цивилиза циясы космоско учкан сыйктуу туюлуп, чоң сенсация катары кабыл алынган болчу.

ММКнын өнүгүү жолунда, радиожурналистика менен телекөрсөтүүнүн карым-кат нашы, алардын ортосундагы айырмачылыктар, жетишкендиктер менен кемчиликтер туурасында көптөгөн талаш-тартыш маселе лер узак убакыттан бери өкүм сүрүп келүүде. Көрүнүктүү окумуштуу Э.Г. Багиров басма сөздүн, кинонун, радио жана телевидени енин ишмердүүлүгүн абыйкаттуулук менен бөлүштүрүүнү сунуштап мындей деген: «Разделение труда между печатью, кино, радио и телевидением, – справедливо отмечает Э. Г. Багиров, – диктуется их специфическими возможностями, их природой. Чем точнее используются природные качества каждого из средств, чем органичнее между ними раз деление труда, тем эффективнее работает система в целом». [1. 4-5-б.] – деген ойду айткан. Бул жерден ар биригин (кино, радио, тв) мүмкүнчүлүгүнө жана жаратылышына жараша ишмердүүлүк жүргүзөөрү такта лып калды. Окумуштуунун бул пикирине таянсак канчалык алардын ар бир каражатынын табигый сапатын тагыраак колдон сок, бүтүндөй бир системанын эффективдүү иштешинде, алардын ортосундагы эмгекти бөлүштүрүүдө ошончолук кыймылдуу боло орун байкай алабыз.

Жогоруда биз белгилеп өткөн теле менен радионун ортосундагы атаандаштык маселесинин өзөгү да, дал ушул жерде жатат. Анткени, бир тарап, радионун мүмкүнчүлүк

төрүнө караганда теленин мүмкүнчүлүк төрү жогору деп белгилешсе, айрымдар тескерисинче, телеге караганда радионун мүмкүнчүлүктөрү жогору деп эсептейт. Бул маселенин жөнү биричинден, радио менен теленин же ММКнын башка түрлөрүнүн турмуш чындыгын чагылдыруучу каражаттары катары алардын ар биригин спецификасы ар башка. Мисалы, теледе башкы көңүл сапат туу тартылган тасмаларга бурулса, радиодо негизги басым уктуруунун сапатына басым жасалат. Анткени, радиодо кандай гана маалымат болбосун, угармандарга уккулуктуу үн аркылуу жеткирилиши зарыл. Радионун эң негизги каражаты бул – үн. Үн каражатынын жардамы менен журналист аудиторияны өзүнө гана тартпастан, аны бүтүндөй уктуруунун деминде кармап, балким, кийинки берүүлөрдү чыгаруунун зарылчылык кырда алдарын жаратууга тийиш. Бул өз кезегинде журналисттен жогорку кесиптик даярдыкты жана теманын актуалдуулугун артырууга жетишүүнү талап кылат. Ошол эле учурда радио аркылуу уктуруулган кандай гана материалдар болбосун, угармандардын бардык катмарына жеткиликтүү тилде болушу керек [2. 41-б.]. Көпчүлүк өлкөлөрдө радиожурналисттердин лексиконунун тактыгы, уккулук туулугу жана жеткиликтүүлүгү жана башка маселелер боюнча аңгемелешип, бул сапаттар радиожурналистке өтө зарыл сапаттардан экендиги эскертилет. Ошол эле учурда радио уктуруунун жанрына байланыштуу сүйлөө ыргагы жана стили туура тандалып алынууга тийиш. Мисалы, адабий уктуруулар, коомдук же маданий ж.б. уктуруулардан айырмаланып, сөздүн көркөмдүүлүгүнө, эмоционалдуулукка негизделет десек болот. Кандай гана жанрдагы (адабий, маданий, спорттук ж.б.) дейли, жасалмалуулукка эмес табигый түрдө болууга тийиш.

Жаңы байланыш каналдарынын байланышы – интернет жана мобилдик байланыш. Учурдагы маалымат мейкиндигинин ааламдаштырылышы – бүтүндөй дүйнөнүн келбет-түсүн, көрүнүшүн гана өзгөртпестөн, бизге коммуникациянын жаңы талаптары, жоболору менен эрежелерин таңуулап жаткандыгы жакшы белгилүү. Маалымат революциясы жалпыга маалымдоо кара жаттарын (ЖМК) өзүнүн күч-кубаты, дара мети, ыкчамдыгы жана таасиригин жайылтылышы боюнча коомдогу калган салттуу үч: мыйзам чыгаруучу, аткаруучу жана сот бий лигин бирге алганда да, алардан алда канча ашып түшө турган саясий бийликтин вирту

алдуу “төртүнчү” бутагына айландырып жат. Адамзаттын тарыхында биринчи жолу, негизинен, максималдуу экономикалык же саясий кирешелерге жетишүүгө багыттал ган саясий маданият да, дал ошол ЖМКлар аркылуу калыптанууда. Биз ааламдастыруу жана эл аралык жаңы тартиптин түзүлүш шартында, «ким маалыматка ээлик кылса, ал – дүйнөгө ээлик кылат», – деп мындан дээр лик төрт жүз жыл илгери Англиялык атактуу философ Френсис Бэкондуң айткан сөздөрү бүгүнкү күндө сапаттык жаңы мааниге ээ болуп жатканына күбөбүз.

Радиожурналистиканын дагы бир не гизги өзгөчөлүгү, же башка ММКдан арты кчылыгы – радио укутурууларды угуу үчүн атайын жагдай-шарт талап кылынбайт. Болгону, радиоаппараттын болушун талап кылат. Андан өзү каалаган толкунга которуп алып, тиешелүү радиопрограммаларды угуп, ошол эле мезгилде башка иштерди да аткара берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал эми төлөдө тигил же бул программаны көрүү үчүн атайын сыналгынын маңдайына олтуруу керек. Бул боюнча миндеген жылдар мурун кытайлык акын жана окумуштуу Ван Цзюньюй (Ван Ци): «Не доставляет удовольствия слушать то, что надлежит смотреть». Тактап айтканда «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» [3. 175-б] – деп айтканы бул сөзүбүзгө далил болуп турат. Телекөрсөтүү радиодон асман менен жердей айырмала нып киного, театрга жакыныраак келип, сөз менен да, айрыкча көрсөтмөлүүлүгү менен жашаган искусство болуп чыкты. Ал эми газетада болсо, башкы көңүл сапаттуу сөзгө бурулат. Бул боюнча «Си-Би-Эс» кабарлар бөлүмүнүн редактору Эд Блисс «Айтылган сөз кайрылгыс болуп кетет» [4, 38-б.] – деп жазган. Себеби, гезиттик журналисттин колундагы башкы куралы сөз, болгондо да, окурманды арбап ала тургандай таамай, курч, жеткиликтүү сөздөр. АКШнын үчүнчү президенти Томас Джейферсон мындаи де ген: «Биздин бийликтин өзөгүн элдин ой-пи кири түзгөндүктөн, эң биринчи максат, ушул укук коргулууга тийиш, эгер мага бизде ге зитсиз бийлик, же бийликсиз гезит болуш керек, ушул экөөнүн бирин тандаңыз дешсе, олку-солку болбостон, акыркысын танда макмын» [5, 275-б.] деп айткан. Өнүүккөн өлкөлөр басма сөз эркиндигин укуктук жактан коргоп, атайын мыйзамдарды кабыл алышкан. Элдин жалгыз мүдөөсүн, ой пикирин ба сма сөз аркылуу бийликтегилерге жеткирип тургандыктан, басма сөзгө олуттуу мамиле кылыш келишет.

Гезиттик маалыматтар менен таанышшууда, окурман кандайдыр бир материалдык чыгымга туш болот. Анткени, ар бир гезиттин жаңы санын сатып алып окуп турруу керек. Ал эми радио, журналисттикага өтө жакын келип үндүн күчү менен гана иштеген, өзүнүн бүт турмушун сөз менен гана туюнта турган, сөзгө аябай күч келтире жашаган искусство. Бекеринен академик, окумуштуу В. Виноградов «Сөз бул кептин, речтин уюткулуу көрөң гөсү, ал эми жан дүйнө анын дабыштары үн дөрү» [6, 79-б.] – деп баса белгилеп айтпаса керек. Жогоруда биз белгилеп өткөн көркөм каражаттар (музыка, үн, дабыштар) сыйндуу кошумча атايын эфектерден тышкary, дагы радиожурналистиң чыгармачылык да раметинин болушу замандын талабы болуп саналат.

Радиожурналист үчүн жакшы психолог болуу, адамдарды түшүнүү, студиядагы ар бир конокко мамилени таба билүү, теманы ачып бере алгыдай кызыктуу маек куруп калууга жетишүү абдан маанилүү. Анткени, журналист үчүн адамдарды сезе билген маектеш болуу керек. Ал көбүнчө маданият, адабият жана коомдун баардык сфераларын дагы адамдар менен баарлашат. Анын сүйлөгөнү, акылы алардын деңгээлине дал ке лиши керек. Радио беруулөр адамдарга чоң психологиялык таасирин тийгизет, анткени ал аудио кабылдоого багытталып, бул адамдын кыяллына жана акыл-эс иш-аракеттери не түздөн-түз таасир этет. Бул боюнча залкар жазуучубуз Чынгыз Айтматов журналисттерге «Мен турмушта олуттуу жоопкерчилики моюнума алып, ошону эл-журтума өзүмдүн жакшылыгымды, чындыгымды, тазалыгымды билдирип, аракет кылам деген ишеним менен иштөөгө үйрөнүшүбүз керек» [7, 544-б.] – деп кеңешин берген. Ошондуктан, журналист үчүн биринчи кезекте коомго болгон жоопкерчилик жөнүндө сезе билиши керек. Журналисттин жарандык позициясы өзүнүн кесиптик ишинде так көрсөтүлүшү керек. Чынчыл жана объективдүүлүк факторлорун камтып, коомчуулукту маалымат менен камсыздай алат. Азыркы коомдо журналистика эң маанилүү компоненттердин бири болуп калды. Маалыматтык технологиялардын доорунда адам баласы күнүнө бир нече эсө көп маалымат алаары илимий жактан далилден ген. Маалымат агымдарын биз гезиттерден, сыналгыдан, интернеттен жана, албетте, радиодон алып турабыз.

Берүүнүн ийгилиги дайыма эле маалыматтын сыйымдуулугуна жана ыкчамды

гына гана көз каранды боло бербейт, көп учурда радиожурналисттин чын ыкластуу сүйлөшүүнүн формасын таба билүүсү жана оппоненттин угууга болгон каалоосу радио станциянын ийгилигин аныктоочу фактор лор болуп саналат. Ошондуктан, радиожурналист алыш барып жаткан уктурууга дайым даяр болуп, атайын электен өткөрүп, маек теши жөнүндө көбүрөөк маалымат топтол алуусу керек. Бул боюнча радиожурналист Л. Маграчев: «Уважайте собеседника, стараясь поддерживать с ним разговор, не бойтесь спорить, но обязательно выслушайте его мнение, не перебивайте его на полуслово, дайте закончить мысль» [8. 125-б.] – де ген пикир айткан. Журналист, интервьюга чакырган маектешинин оюн бөлбөй уга би лиши керек. Ал уктуруу жыйынтыкталганга чейин үзгүлтүксүз баарлашууга даяр болуп, студияда конок менен баарлашып, радио угармандардын чалууларына жооп берип, редакцияга келген билдириүүлөрдү жана каттарды окуп, жооп бериши керек. Журналист аңгемелешүүнүн жүрүшүнө, маектештеги тезистердин так аргументтелишине, анын ойлорунун логикасына, сүйлөшүүнүн тема сын карманууга жана башкаларга байкоо жүргүзөт. Бул учун журналист бир нече ыкмаларды колдонот:

- бир-эки сүйлөм менен ал тема аякта ганын жана экинчисине өтүүгө убакыт келгенин айгинелейт;
- айтылган ойлорду жалпылайт;
- маселе боюнча конкреттүү фактыларды келтириүүнү суранат;
- эгерде маектеш жооптон алыстанап кетсе, суроону кайрадан кайталап, кезектеги уч-төрт суроодон кийин берет;
- толук эмес жооп бергенде, уландысын күтүп жаткандай сезилет мисалы, бир азга унчукпай туруу;
- журналист маектешине демилгени тартып алууга жол бербейт. Ал өзү туура деп эсептеген маалыматты гана берет.

Акыр-аягы, бул ыкмалардын баары маектешүүнүн темасын толук ачууга алыш келет. Корутунду бөлүгү жецил тактоочу суроолорду камтыйт, же тескерисинче, маектешин таарынычка алыш келиши мүмкүн болгон эң ыңгайсыз суроолор. Демек, сүйлөшүүнүн бүт жүрүшүнө терс таасирин тийгизет. Аягында жагымсыз суроолор берилсе да, эч кимде жағымсыз маанай калбашы учун, ортолук (ней тральный) көз карашка алыш келүүгө аракет кылуу керек, студияга келген мейман учун жагымдуу боло тургандай маектешүү ке-

рек. Маектин ақыркы этабы абдан маанилүү, анда эреже катары, аяктоо убактысы гана алдын-ала пландаштырылыши мүмкүн. Сүйлөшүүнү аяктоо учун эң ылайыктуу тактика аны жыйынтыктоо жана позитивдүү нотада бүтүрүү.

Мындаидай кырдаалда журналист менен радио угарман төң өнөктөш болгон радио уктуруу гана эмес, радио байланыш пайдалуушу мүмкүн. Эгерде журналист жакшы радио алыш баруучу болгусу келсе, анда ал аудитория менен дал ушундай бирдей баарлашууга көнүшү керек, анткени баарлашуу процессин колдоого кызықдар эмес адамды эч ким уккусу келбейт. Психологиялык изилдөөлөр боюнча, радио угармандардын көпчүлүгү байланышка муктаж. Алар учун ақыркы жаңылыктарды билүү гана эмес, кеңеш алуу, алардын көз-карашын аныктоого жардам берүү ж.б. Демек, радиожурналист учун аудитория менен байланыш студия дагы коноктон кем эмес болушу керек. Түз эфир болуп жаткан окуялардын толук жана жеткиликтүү үн сүрөтүн чагылдырыши керек. Алыш баруучулар да, угармандар да кийинки мүнөттө эмне болорун билишпейт. Ушундан улам аудиториянын болуп жаткан нерселерге көбүрөөк көңүл буруусу пайдалот. Анткени реалдуу убакытта угуучу болуп жаткан окуялардын түздөн-түз күбесү жана катышуучусу болот. Түз эфирдин башкы артыкчылыгы – радиожурналистке эмоционалдык жана интеллектуалдык жактан өзүн көрсөтүүгө максималдуу мүмкүнчүлүк түзүп берет. Түз эфирде иштеген журналисттин милдети-программанын коногунун төмөнкү сөздөрүн жана угармандардын аларга болгон реакциясын алдын ала билүү, ал кандай сөздөргө жана окуяларга бир заматта реакция кылуу. Журналист кандай гана кырдаал болбосун, күтүлбөгөн бурулушка даяр болушу керек. Радиожурналисттин жогорку кесипкөйлүгү мына ушунда. Түз эфирде берүү журналисттин аудитория менен ачык сүйлөшүүсүн билдириет, ошондуктан алдын ала даярдалган текстти окуу минималдуу болушу керек. Бул бир гана телевидениеге тиешелүү эмес, учурда радиопрограммалар дагы түз эфирде өз ишин алыш барып жатышат. Тактап айтканда радиопрограммалар социалдык тармактар аркылуу түз алыш көрсөтүле баштады. Бул учурдун талабы себеби, радио тармагында мурда мындаидай мүмкүнчүлүк болгон эмес.

Журналист өз материалын радиостудиядан тышкыры даярдап жатканда, бир нече факторлорду эске алышы керек:

□ Иш-чара өтүп жаткан учурда жай гашкан жерицизди аныктоо. Мүмкүн болгон акустикалык тоскоолдуктарды эске алуу журналист үчүн абдан маанилүү. Ошондой эле, аппаратураны, камераларды орнотуу ыңгайлуулугун ал иш-чаранын жүрүшүндө кыймылдайбы же жокпу, алдын-ала текше рип алганы оң;

□ окуя болгон жерде, иш-чаранын башкы каармандарын өткөрүп берүүгө катышуу жөнүндө сүйлөшүү жана алар менен макул дашуу;

□ текшерүү тексттин алдын ала бланктары, брошиюра, бейджик же атайын урукса ат кагазын чыныгы кырдаалга жана атмосферага дал келишин камсыз кылуу

Иш-чара алдын-ала пландаштырылганда, журналист иш-чаранын сценарийин гана эмес, анын жүрүшүндө келип чыгышы мүмкүн болгон кыйынчылыктарды да эске алыши зарыл.

Белгилей кетүүчү нерсе, импровизацияга даярдык бул журналисттин эң негизги каси еттеринен. Албетте, бул үчүн журналисттин топтогон тажрыйбасы анын кесипкөйлүгүнө байланыштуу. Анткени, күтүлбөгөн жагдай ларда, байкоочулук жана ыкчам реакция журналистке угармандар алдында жакшы даярдалган адис катары көрүнүүгө жардам берет. Мында радиожурналистиин эрудициясы, окуянын проблематикасындагы маалымдуулугу, болуп өткөн фактыларды байла ныштыра билүүсү чоң роль ойнойт. Сөзүбүз куру болбош үчүн буга бир мисал ата-мекен дик радио тарыхынын легендасына айлан ган Вадим Синявскийдин корреспонденттик практикасынан бир мисал. Ал дагы 1945-жылы орус футболчулары Англияды болуп өткөн жооптуу беттешке катышкан. Матч бүткүл дүйнөгө көрсөтүлүп жаткан бирок ал Россияда эң чоң кызыгууну жаратты. Ал эми Лондондо ошол күнү аба-ырайы суук болуп, туман болуп турду. Телекөрсөтүүлөрдөн талаада эмне болуп жатканын көрүү кыйын эле. Спортчулар оюнду жылдырууну су нушташты, бирок матчтын уюштуруучула ры баш тартышты, себеби баардык билеттер элге сатылып калган эле. Беттеш баштал ганда Синявский оюнчулардын будемүк бөлүктөрүн көздөй багыт алган. Калың ту мандын жаңы толкуну талаага үйүлүп, же kommentator оюнчуларды эмес, түшүнүксүз көлөкөлөрдү көрдү. Андан кийин ал комментатор кабинасынан чыгып, микрофон менен талаанын каптал сызыгына чыгып, Синявский биздин дарбазада укмуштуудай дарба

зачы Алексей Хомич турганын билген. Талаадагы кыймыл боюнча биздин дарбазага кол салуу болду. Мына, стадиондун күркүрөгөнү жана кол чабуулар же Хомич голду өткөрүп жибердиби, же топту алдыбы...

Синявский микрофонун артына кооп, стадиондун ызы-чуусунун артында анын үнү угубагандан пайдаланып, жети saatтык коргоочу капитанга кыйкырат:

– Миша, эмне?!

– Хома алды!

Синявский эфирдеги бул эки сөздү мын дайча чечмеледи: «жогорку оң бурчтан жаркыраган ыргытууда Алексей Хомич топту алды. Сонун ыргытуу! Стадиондун үнүн уга сыйбы?... Сиз бул кыйкырыктарды угуп жа тасыбы?... Бул Хомичке Лондон кол чаап жат» – деп берүүнү жыйынтыктаган.

Бул жерден кандай гана учур же кырдаал болбосун, журналист өзүнүн тапкычтыгын, көрөгөттүгүн ошол ситуациядан кантитип, кандай болсо да чыгып кетүүнүн жолдорун таба билиши керек болгон бир гана мисал. Кээде, импровизация татаал кырдаалдарда да зарыл, бирок бул теманы жакшы билүү менен гана мүмкүн болот. Келечекте журналист болом деген ар бир студент бул үчүн талбай окуп билим казынасын толтурушу абзел.

ММКдин башка түрлөрү сыйктуу эле радиоуктуруулар да белгилүү бир кызматтарды аркалап турушат. Радиоуктуруулардын коомдук иш аракети өтө кеңири жана артараптуу болгондуктан, адегенде эле анын коомдук функциясы көзгө урунат. Дегеле, функция дегендин өзүн артараптуу чечме леп жүрүшөт. М: функция-кызмат, аткарған иши, чыгармачылык чөйрөсү деген маанилерде колдонулат. Ушул чечмелөөгө таянып, биз радиоуктуруулардын артараптуу кызмата тын аныктап көрөлү. Адегенде эле үч фактор көзгө урунат:

1. Радиоуктуруулар бир эле мезгилде артараптуу кызматты бирдей аткарғандыгы менен мүнөздөлөт;

2. Радиоуктурууда дисфункцияга же, маалыматты терс, көздөгөн багыттынан сырткары чагылдыруу тенденциясы байкалат. Же болбосо, радионун максаты бир башка да, андан кетип жаткан маалыматтардын багыты бир башка болгон учурлар көп.

3. ММКнын башка түрлөрүндөй эле, радиоуктуруу да үгүттөөчүлүк багыттан кутула албайт. Конкреттүү социалдык-саясий, экономикалык тапшырмалардан улам ага ылайык келген маалыматтарды топтол, ком

ментарий жасап, ар түрдүү рекламалык жагдайларды эске алып, түрдүү радиопрограммалар түзүлөт.

Мамлекеттеги саясий түзүлүштүн ал машышы радиоуктуруулардын кызматына түздөн-түз таасирин тийгизип, кайсы бир функциясы актуалдуу болуп чыга келсе, кайсы бири өз күчүн жоготот. Айталы, тота лitarдык түзүлүштө радиоуктуруулардын маалыматтык жана агартуучулук функциялары солгундап, коллективдүү пропаганда, агитация жана коомдук пикир жаратуу кызматтары алдыга чыга келет. Тескерисинче, коомдугу демократиялык түзүлүштө радиоуктуруулардын маалыматтык, агартуучулук ж.б. функциялары жанданып, ар бир адамга тандоо жолуна мүмкүндүк түзүүчү маалыматтарды жеткирип туруу кызматтарын аркалайт. Радиоуктуруулардын көптөгөн кызматтарын чогултуп, мындай топторго бириктиругө болот:

1. Маалыматтык кызматтар: Маалыматтык кызматтын өзөгү – рекламалык кызмат.

2. Коомду социалдык жактан башкаруу кызматы. Буга коомдук пикир жаратуу жана түзүү кызматы, пикир алмашуу, таалим-тар биялык, үгүттөөчү-таркатуучу функция, уюштуруучулук кызмат.

3. Маданий-агартуучулук кызматы: эстетикалык, агартуучулук, көңүл ачуу кызматы-рекреативдүү кызматтын түрүнө жатат.

Маалыматтык функциялар. ММКнын бардык түрлөрү коомдун маалыматтык тарбын канаттандырып турууга багыттал ган. Радио башкалардан айырмаланып, өзүнө таандык каражаттардын жардамы менен маалыматты тез, ыкчам жана эмоционалдуу түрдө бере алат. Бир гана жаңылыктар маалыматтын өзөгүн түзбөстөн, коомдук турмуштун башка жагдайлары да маалыматтык деңгэлге ээ. Ошондон улам, ар түрдүү кабарлардын өзөгүнөн радионун маалыматтык кызматын көрүүгө болот. Коомдук кызылкычылыктарды канаттандырууда, маалыматтарды оперативдүү жеткириүүдө жаңы формалар колдонула баштады: Айталы, кабарлардын башында жана аягында кыскача аннотация келтирүү. Ал эми радиоберүүлөрдөгү дисфункция төмөндөгү учурларда көрүнөт:

- маалыматтардын идеологияга сугарылышы;

- тыюу салынган темаларды козгоо;
- толук эмес маалыматтардын тараташыши;

**Радиоберүүлөрдүн рекламалык кызматы.** Радиоуктурууда рекламанын мааниси чоң Ал угармандарга тез аранын ичинде чечим кабыл алууга, керектүү тандоодо, тира чечим чыгарууда зор кызмат аткаралт. Реклама радиожурналисттен профессионалдуулукту, өзгөчө билимди, шыктуулук менен жөндөмдүүлүктү талап кылат. Рекламадан түшкөн каражаттар радиостанциянын каржылоо системасынын негизги финанссылык булагы. Ал эми радиоуктуруудагы рекламалык дисфункцияга төмөндөгү көрүнүштөр кирет:

- рекламалык тексттердин мазмундук өксүгү;

- рекламаларды жайгаштыруудагы чен-өлчөмдердүн так сакталбашы;

- радиоуктуруулардагы жашыруун рекламалык көрүнүштөр.

**Коомду социалдык жактан башкаруу кызматы:** Радио коомго таасир этүүчү уни калдуу каражаттарга ээ болгондуктан, ал коомду социалдык жактан башкарууга колдонулат. Бул башкаруу адамдардын коомчулукта өзүн-өзү алып жүрүүдөгү нормалар гана эмес, радио аркылуу алардын тигил же бул кадамдарга барууга туура чечим кабыл алууларына, көмөк көрсөтөт. Коомдугу стабилдуулукке жетишүүдө радиоуктуруулардын кызматы чоң.

**Коомдук аң-сезимди калыптандыруу кызматы:** Коомдук аң-сезимди чагылдыруу чуу механизмдер катары шайлоолор менен референдумдарды атоого болот. Коомдугу саясий-социалдык өзгөрүүлөрдүн учурунда радио да четте туруп калбайт. Ошол саясий акциялардын маани-маңыздарын түшүнүү дүрүү, туура багыт берүү жагынан маанилүү ролду ойнотайт. Мындаагы дисфункция катары-коомдук аң-сезимди ойнотуу, коомчу луктун пикиринен пайдалануу сыйктуу жаткөрүнүштөрдү айтсак болот.

Радиожурналистиканын журналисттик ишмердүүлүктүн башка жанрларынан айырмачылыгы, биринчи кезекте, анын өтө жогорку деңгээлдеги оперативдүүлүгү, эмоционалдык жактан угарман аудиториясы на өзгөчө таасир этиши менен аныкталат. Анткени, радиожурналистикада турмуштук жана адабий материалдар атайын ыкма-каражаттардын жардамы менен иштетилип, композициялык жактан жаңы өң-түс берилип, натыйжада, угарман аудиториясынын көңүлүн өзүнө бурдурга турган жаңы продукцияны иштеп чыгууга жөндөмдүү келет. Мында башкы орун радиожурналистиканын көркөм каражаттарына негизделет.

Радиожурналистиканын көркөм кара жаттары бири-бири менен ажырагыс тыгыз байланышта турган эки группадан турат:

1. Табыгый же форма түзүүчү көркөм каражаттар;

2. Техникалык, же стиль түзүүчү көркөм каражаттар.

Форма түзүүчү каражаттардын группасы на радиожурналисттин колундагы али иште тиле элек материалдар кирет. Же болбосо, журналисттин колундагы төрт элементти форма түзүүчү каражаттарга киргизүүгө болот:

1. Радиокеп;

2. Музыка;

3. Документалдуу жаздырылган материалдар (студиядан сырткары алынган маектер, интервьюлар;

4. Ар түрдүү көркөм эффекттер (шум, студиялык же турмуштук, атайын даярдал ган ж.б.).

Ушул төрт элемент дайым туруктуу келип, субъективдүү иш аракет аткарылса да, өз жаратылышын өзгөртпөйт, дайыма ста билдүү келет. Ошондуктан, бул элементтерди радиожурналистиканын табигый көркөм каражаттары дешет. Ал радиожурналисттин комментарийлик коштоосуна кабылганда, жана ар түрдүү көркөм эффектилердин колдонулушу менен өз алдынча бүтүн бир чы гармага айланганда гана угарман аудитори ясина тартууланып, элдин синянина коюлат.

Ал эми техникалык, же стиль түзүүчү көркөм каражаттар, тескерисинче, мобил дүү келип, толук түрдө субъективдүү чыгар мачылык иш аракеттен көз каранды болуп турат. Буга төмөндөгүлөр кирет:

1. Монтаж

2. Үн тазалоо, жымсалдоо

3. Атайы үн жасоочу техникалык мүм күнчүлүктөрдүн тобу кирет. (М: ревербера ция)

Жыйынтыктап айтканда, радиожурналистиканын коомдук ролу өтө жогору. Өзө гүндө таанып билдириүүчүлүк, көркөм-эсте тикалык, рухий мүмкүнчүлүктөрдү аркалап, ММКнын башка жанрлары менен өтмө катар тыгыз байланышта турат. Же, учурдагы ММК байланыш-катышын төмөндөгүдөй формула менен туюндурууга болот:

□ радионун максаты-маалымдоо, угу зуу;

□ теленин максаты-көрсөтүү, чагылдыруу;

□ гезиттин максаты-анализдеп түшүн дүрүү.

Радио жүз жылдан бери жашап келет, бул баардыгыбыз үчүн маанилүү маалымат булагы болуп саналат. Адамдар радиону ың гайлуулугу үчүн жакшы көрүшөт. Ал коммуникация системасына карама-каршылык сыз абдан гармониялуу кирди. Радио басма сездүн аналитикасын, адабияттын интеллектуалдуулугун, кинонун документалдуу лугун тактап айтканда чындыкты чагылдырган көргөзмөлүүлүгүн талашкан жок. Радиотолкундар айтылган ойду, сезимди, сездү ыкчамдык менен планетанын кандай гана жерине болбосун жеткире алды. Ал те атрадагы же концерттеги артисттерди көрсөтө албайт. Бирок, ар бир адамдын үйүнө дабышын, үндерүн жана музыканын жарда мы менен драманы, музыканы алыш келди. Ошондуктан, акын В. Маяковский өз кезе гинде бекеринен радиону "Искусство" деп атабаса керек.

Учурдагы ММКдын ичинен радиожурналистика оперативдүүлүгү жагынан баарынан алдыда турат. Мисалы, коомду түй шөлдүргөн кандайдыр бир окуя, же көрүнүш болуп өтсө, радиожурналистика өзүнүн спецификалык каражаттарын колдонуп, баарынан биринчи оперативдүү түрдө ал окуяны угармандарга тартуулай алат. Ошол окуя болуп жаткан жеринен телефондук байланыш аркылуу түз эфирде бере алат. Эгер ошол окуяны теледен көрсөтүү керек болсо, адегенде аны тартып, монтаждап, андан соң эфирге берет. Кээде түз алыш көрсөтө алышат. Бирок, мында атайын техникалык каражаттар унаа талап кылынат. Бирок, маалымат каражаттарын таркатуу маал-маалы менен атайын белгиленген убакытта берилип тургандыктан, тартылган тасма бир аз кечигип, көрүүчүлөргө тартууланат. Ошол эле маалыматты гезит беттерине басуу көрек болсо, аны адегенде макала түрүндө жазып, ал гезит басмадан терилип, окурмандардын колдоруна тийгенче да тир топ убакыт өтүп кетиши ыктымал. Бул жагынан да радиожурналистиканын спецификалык өзгөчөлүктөрү жогору экендигине дагы да ынандым. Ошентип, ММКнын артыкчылыктары жөнүндө сөз кылганда, окурмандардын, угармандардын же көрүүчүлөрдүн жеке психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу керек.

**Адабияттар:**

1. Айтматов Ч.Т. Собр. соч.: В 7-ми т. Т. 7. Статьи. Выступления... – М., 1998. – [7. 544 с.]
2. Багиров Э. Г. Место телевидения в системе средств массовой информации и пропаганды. М., 1976, [1. с. 112. ]
3. Бгажноков Б. Х. Особенности радиоречи // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. М.: Наука, 1974. С. 66-80.
4. Горяева Т.М. Радио России - М. 2000 г.
5. Гребенщиков А. Радио речь – жанр публицистический. Л., 1975г. [6. 79-6.]
6. Джейферсон Томас. Гиганты политической мысли // Великая Америка. – М., 2007. – [5. 275 с.]
7. Дүйшөев Ж. Сүйлөө маданияты жана стилистика. – Б., 2007ж.
8. Журналисттер үчүн колдонмо. Бишкек.: – 2005-ж. [2. 40-41-б.]
9. Жумагулов С. «Журналистика жол» – Бишкек, 2015
10. Зарва М. В. «Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач» – М., 1971г. – 56 с.
11. Иманалиев К. «Кыргыз Радиосунун тарыхынан». // «КТР Обо». – 2006-ж. 22-сентябрь.
12. История советской радиожурналистики: Документы. Тексты. Воспоминания. / Сост. Т. М. Горяева. - М.1991
13. Касаболов Ж. «Жазғаныбыз жакшы окулсун десек...». Стилистика боюнча журналисттерге колдонмо. – Б.: 2011. – 39 б. (Журналисттер коомдук бирикмеси, «Internews Network» уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү).
14. Корконосенко С. Основы теории журналистики. – М., 2007. – 297 с.
15. Князев А. Основы тележурналистики и телерепортажа. Учебное пособие. – Б.: КРСУ. – 2001. - С. 160
16. Любосветов Д.И. По законам эфира: О специфике творчества радиожурналиста / Д. И. Любосветов - М., 1979.
17. Маграчёв Л. Е. Встречи у микрофона // Очерки журналиста. – М.: б. и., 1959г. - [8. 125-б.] (Библиотечка работника радиовещания и телевидения).
18. Омашев Н. Казак радиожурналистикасы... – Алматы, 1992. – 264б.
19. Олейник В. П. Радиопублицистика. М., «Высшая школа», 1978г.
20. Осмонов А. Махабат: Ырлар. Ф.: Кыргызстан, 1990. 52 б
21. Поттер Д. Көз карандысыз журналистика колдонмосу // Б.: – 2006. [4. 38-б.]
22. Радиожурналистика / Под редакцией А. А. Шереля. - Изд-во МГУ, изд-во «Высшая школа», 2002 г. [3.175-б]
23. Смирнов В.В. Практическая журналистика: Информационные жанры радиовещания / В. В. Смирнов – Ростов-на-Дону. 1997.
24. Смирнов В.В. Формы вещания (функции, типология, структура радиопрограмм) М.
25. Товстоногов Г. Театр начинается с истины. / «Кругозор» (№ 1, 1969)
26. Швейцер С. Иоганн Себастиан Бах М., 1965г. – 751 с.
27. Усупов С. Керектүү жана керектүү кесип. – Бишкек, 2014. – 134 б.